

Жобо ИИМСИнин  
Окумуштуулар Кеңешинде  
каралып, бекитүүгө сунушталган  
Протокол № 2  
" 11 " 09 2018ж



## **Илимий-изилдөө медициналык-социалдык институтунун студенттер жөнүндө жобосу**

### **1. Жалпы жобо**

1.1. Илимий-изилдөө медициналык-социалдык институтунун (ИИМСИ) студенти болуп кирүү экзамендик сынактарды ийгиликтүү тапшырган, окуу акысын төлөгөн, башка окуу жайдан которулуу шартын аткарып тиешелүү адистике ректордун буйругу менен тикеленген студент эсептелинет.

### **2. ИИМСИнин студенттеринин укуктары:**

- ИИМСИнин лекциондук залдарын, аудитория кааналарын, лабораториялык кабинеттерди, окуу залдарын, спорттук базаларын акысыз пайдаланууга;
- окуу жайдын коомдук, маданий-массалык, спорт турмушуна активдүү катышууга;
- тандаган адис боюнча теориялык жана практикалык билимдерин өркүндөтүүгө
- окуу процессинин графигине ылайык теориялык, практикалык жана лабораториялык сабактарга ар дайым катышууга;
- жоболорго ылайык ИИМСИнин ички тартибине баш ийүүгө;

### **3. ИИМСИнин студенттеринин милдеттери:**

- окуу жайдын материалдык -техникалык базасына, окуу эмеректерине, мүлктөрүнө, техникалык жабдууларына, аяр мамиле жасоо;
- лекциондук залдарга, аудиторияларга, лабораторияларда ички эрежелерди сактоо менен таза кармоо;
- санитардык, гигиеналык эрежелерди сактоо;

-окуу жайдын имараттарында лекциондук, практикалык жана лабораториялык сабактарга медициналык форма (халат, чепчик, бахилаларды ж.б. медициналык кийимдерди) менен гана кирүүгө;

-перифериядагы окуу корпустарына, дарылоо-профилактикалык мекемелерге барганда алардын ички тартибине баш ийүү;

-окуу-өндүрүштүк жана башка практикаларга медициналык мекемелерге өз учурунда барып, окуу процессинин графигине ылайык толук катышууга;

-профессордук-окутуучулар курамы киргенде ордунан туруп саламдашууга;

-практикалык, лабораториялык сабак учурунда башкалар менен сүйлөшпөй, башка жака көңүл бурбай, окутуучуга көңүл буруп угуп, башка иштер менен алектенбөөгө;

-окутуучунун уруксаты менен гана сыртка чыгууга;

-практикалык жана лабораториялык сабактарга кечикпей өз учурунда келүүгө;

-практикалык жана лабораториялык сабактарда медициналык каражаттарды, жабдыктарды окутуучунун уруксаты менен гана колдонууга;

-эгерде студент кандайдыр бир себептер менен үч күн сабактарга катышпаса, бул жөнүндө кафедра башчыга, кураторго билдирүү;